

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2026-жылдын 31-июль айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.07.2026	31.07.2025	31.12.2025
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	4 344 266	4 317 812	2 925 153
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	11 156 880	10 702 616	12 879 173
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	27 743 592	23 859 517	26 469 253
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(165 314)	(50 602)	(228 775)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	27 578 279	23 808 915	26 240 478
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	14 425 572	3 900 391	6 977 059
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	620 129	256 375	267 153
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(12 403)	(5 128)	(5 343)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	607 727	251 248	261 810
Кардарларга берилген кредиттер	35 911 368	28 014 763	31 375 313
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(2 043 879)	(1 618 519)	(1 713 792)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	33 867 489	26 396 244	29 661 521
Негизги каражаттар	2 651 961	2 089 992	2 505 096
Материалдык эмес активдер	605 035	217 135	209 979
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	164 058	164 058	163 997
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	1 064 155	862 724	830 027
Башка активдер	2 639 370	2 885 224	3 475 537
Жыйынтыгында, активдер	99 104 791	75 596 359	86 129 830
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	328 203	890 963	1 462 926
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	74 161 163	54 137 719	61 118 379
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	4 781 304	3 898 874	4 879 211
Башка тартылган каражаттар	2 597 567	3 752 766	3 363 236
Субординацияланган карыз	86 364	92 991	91 692
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	1 303 306	-	1 302 141
Төлөөгө каралган пайдадан салык	160 653	82 536	70 566
Башка милдеттенмелер	2 765 369	1 905 174	1 942 573
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	86 183 929	64 761 023	74 230 723
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	2 011 350	2 011 350	2 010 607
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 288	43 288	43 272
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	8 956 149	7 457 832	7 455 078
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	1 910 075	1 322 865	2 390 151
Жыйынтыгында, капитал	12 920 863	10 835 335	11 899 107
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	99 104 791	75 596 359	86 129 830

Башкы бухгалтер

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ноллон Суванбекова

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2026-жылдын 31-июль айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31.07.2026	31.07.2025	31.12.2025
Пайыздык кирешелер	4 782 336	3 365 202	6 249 463
Пайыздык чыгашалар	(1 887 042)	(1 373 876)	(2 347 238)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	2 895 294	1 991 326	3 902 225
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(289 146)	158 919	(145 947)
Таза пайыздык кирешелер	2 606 147	2 150 245	3 756 277
Алынган комиссиялык төлөмдөр	688 903	598 985	1 108 316
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(449 448)	(393 433)	(699 885)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	1 164 652	752 713	1 562 458
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-	6 720
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	241 302	150 796	253 872
Башка кирешелер	(547)	16 197	12 849
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(21 197)	23 614	48 817
Пайыздык эмес таза кирешелер	1 623 666	1 148 871	2 293 146
Операциялык кирешелер	4 229 813	3 299 115	6 049 423
Операциялык чыгашалар	(2 091 769)	(1 829 553)	(3 387 371)
Операциялык иштен түшкөн пайда	2 138 044	1 469 563	2 662 052
Салык алууга чейинки пайда	2 138 044	1 469 563	2 662 052
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(227 969)	(146 697)	(271 901)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	1 910 075	1 322 865	2 390 151
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	1 910 075	1 322 865	2 390 151

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Банк Башкармалыгынын Таратасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2026-жылдын 31-июль айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	9.5%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20%дан ашпаган чекте	0.1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	3.7%
Банк менен байланыштуу банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20%дан ашпаган чекте	12.0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	18.2%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 7,5%	15.8%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	15.8%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	9.2%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	77.7%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 20%	20.2%

Башкы бухгалтер

Банк Башкармалыгынын Тераксы

Чолпон Суванбекова

Ариф М. Али

